

"Кумтөр Голд Компани" ЖАК үчүн мөмө-жемиштерди жеткирүүгө

Техникалык тапшырма

№	Аталышы	Мүнөздөмөлөр	Таңгак	Болжолдуу жылдык керектөө
1	Жаңы шабдалы, жергиликтүү импорттолгон	Сырткы көрүнүшү: Формасы жана түсү боюнча бул помологиялык сортко мүнөздүү тандалып алынган мөмө. Бышып жетилгендиги: Мөмөсү бышуу даражасы боюнча бирдей, бирок жашыл же ашыкча бышып жетилген эмес.	Жыгачтан же пластмассадан жасалган кутуларга салынган. Тараптардын макулдашуусу боюнча, ташуу учурунда продукциянын сапатынын сакталышын камсыз кылган, өлчөмү боюнча бирдей контейнерлерди башка түрлөрүнө таңгактоого уруксат берилет.	12 000 кг
2	Жергиликтүү дарбыз	Мөмөсү жаңы, бышып жетилген, бүтүн, таза, сырткы нымдуулугу жок, бул ботаникалык сорттун бышып жетилген мөмөсүнө мүнөздүү кабыгынын түсү жана жалтырагы болот.	Стандарттык баштык, тор	4500 кг
3	Коон, жергиликтүү, импорттолгон	Мөмөсү жаш, бышкан, бүтүн, таза, сыртынан ашыкча нымдуулугу жок, формасы жана түсү боюнча бул ботаникалык сортко туура келет. Эрте бышып жетилген сорттордун мөмөсү сабагы бар, орто жетилген сорттордун сабагы бар же жок, күзгү-кышкы сорттордун сабагы бар	Стандарттык баштык, тор	4500 кг

4	Кара өрүк, жергиликтүү	Сырткы көрүнүшү: Мөмөсү бышкан, бүтүн, таза, сырткы нымдуулугу ашыкча эмес. Мөмөсү формасы жана түсү боюнча бул помологиялык сортко мүнөздүү. Бышып жетилген даражасы: Ташууга, жүктөгө жана көздөгөн жерине жеткирүүгө ылайыктуу. Мөмөсү бышып жетилгендиги боюнча бирдей, бирок жашыл же ашыкча бышып жетилбеген. Жыты жана даамы: Бул помологиялык түргө мүнөздүү, бөтөн жыты жана / же даамы жок.	Өрүк ящиктерге жана транспорттук контейнерлердин башка түрлөрүнө, же башка материалдардан жасалган идиштердин башка түрлөрүнө салынган, аларды колдонуу анын сактоо мөөнөтүнүн ичинде анын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылат. Таңгактоо үчүн колдонулган идиштер таза, кургак, зыянкечтер жок жана бөтөн жыты болбошу керек. Таңгактоо үчүн колдонулган материалдар, ошондой эле сыя, боёк, желим, текстти түшүрүү же маркировкалоо үчүн колдонулган кагаз уулуу эмес болууга тийиш жана мөмө-жемиштер менен байланышканда алардын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылууга тийиш.	6000 кг
5	Жаңы алма (ассортимент) жергиликтүү, кызыл.	Сырткы көрүнүшү: мөмөсү бүтүн, таза, сыртынан ашыкча нымдуулугу жок, формасы жана түсү помологиялык түрү үчүн мүнөздүү. Жыты жана даамы: бул помологиялык түргө мүнөздүү, бөтөн жыты жана (же) даамы жок. Этинин абалы: эти таза. Айыл чарба зыянкечтеринен жабыркаган алмалардын болушуна жол берилбейт.	Алмалар полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына салынган, аларды колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	60 000 кг
6	Жаңы банан импорттолгон	Бир помологиялык сорттогу жемиштер. Сабакта мөмөнүн кесилгендерине уруксат берилбейт. Сабактагы мөмөлөр катуу, жаңы, таза, бүтүн, өнүккөн,	Банандар полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына таңгакталат, аларды	32400 кг

		жагымсыз эмес, гүл калдыктары жок, каптал кырлары жакшы көрүнгөн болуш керек. Кронасы жашыл түстө, кесилген жерлери тегиз, жылмакай, таза жана өтө кургабаган.	колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылат.	
7	Жаңы анар жергиликтүү, импорттолгон	Сырткы көрүнүшү: Жаш, бүтүн, бышып жетилген, таза, толук өнүккөн, гүл кабыгы бар же жок, сабагы мөмөсүнүн түбүнөн бирдей кесилген, сырткы нымдуулугу жок, помологиялык сортко мүнөздүү формасы жана түсү. Мөмөсүнүн кабыгы күнгө күйгөндөн кийин мөмөнүн жалпы бетинин аянтынын 1/8 бөлүгүнөн ашпаган жерде кызарып, мөмө бетинин аянтынын 1/8 бөлүгүнөн ашпаган аянтта кабыгынын сүрүлүшүнө жол берилет. Даамы жана жыты: Бул помологиялык түргө мүнөздүү, бөтөн жыты жана (же) даамы жок. Жетилгендик деңгээли: керектөөчүлүк	Жаңы анар мөмөсү ГОСТ 10131 боюнча кутуларга салынат. Кутунун түбүнө жана капкагынын астына кагаз, же гофрировкаланган картон барагын (мөмөсүнө жылмакай жагы менен) же жыгач сыныктарын салып коюнуз. Жаңы анар мөмөсү белгиленген тартипте анар мөмөсүнүн сапатын жана коопсуздугун камсыз кылып, тамак-аш менен байланышта колдонууга уруксат берилген материалдардан жасалган идиштердин башка түрлөрүнө таңгакталышы мүмкүн. Жаңы анар мөмөсүн таңгактоо үчүн колдонулган идиштер таза, кургак, зыянкечтер менен оорубаган жана бөтөн жытсыз болуш керек.	7200 кг
8	Жергиликтүү алмурут	Сырткы көрүнүшү: формасы жана түсү боюнча бул помологиялык сортко мүнөздүү, зыянкечтер жана оорулардан жабыркабаган, тамыры бузулбаган мөмө. Эң чоң туурасынан диаметринин өлчөмү 60 ммден кем эмес. Бышып жетилгендиги: мөмөсү бышуу даражасы боюнча бирдей, бирок чогултууга даяр даражасынан эрте эмес	Алмурут полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө упаковкасына эркин таза салмак менен таңгакталат, аларды колдонуу бул типтеги продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	7200 кг

		жана ашыкча бышып кетпеген.		
9	Жүзүм, жергиликтүү импорттолгон	Топтун формасы цилиндр, конус же цилиндр-конус сымал, канат сымал жана бутактанган, анын тыгыздыгы жана өлчөмү (тыгыз, кичине жана чоң, жумшак кичине, орто жана чоң); мөмөсүнүн өлчөмү (кичине -13 мм, орточо-13-18, чоң-18-25, өтө чоң-25 ммден ашык), формасы (тегерек, жалпак, сүйрү, узун) жана түсү (ак, кара, кызгылтым, жашыл түстө). Мөмөлөр бышып жетилген, оорусуз жана зыянсыз жана таза болушу керек. Тандалып алынган.	Жүзүм полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына таңгакталат, аларды колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	12 000 кг
10	Жергиликтүү өрүк	Бир эле помологиялык сорттогу мөмө, толук өнүккөн, бүтүн, этине зыянкечтердин зыяны келбеген, таза, сырткы нымдуулугу ашыкча эмес. Мөмөлөр формасы жана башка өзгөчөлүктөрү боюнча бул помологиялык сорт үчүн типтүү болот, алар өстүрүлгөн аймактын өзгөчөлүктөрүн эске алганда, түсү жакшы даана көрүнөт, педункулу бар же жок, бирок мөмө бекитилген жериндеги мөмөсүнүн кабыгына зыян келтирбейт. Эти абдан таза болуш керек.	Өрүк полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына салынган, аларды колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	4500 кг
11	Алча, жергиликтүү, импорттолгон	Сырткы көрүнүшү: мөмөсү жаш, жакшы, тыгыз (помологиялык сортуна жараша), таза, жана жетишерлик өнүккөн; бузулбаган); этине курт-кумурскалар зыян келтирбеген; курт-кумурскалар жок; ашыкча сырткы нымдуулугу жок.	Алча полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына эркин таза салмак менен таңгакталат, аларды колдонуу анын сапатын жана коопсуздугун	4000 кг

		Мөмөсү помологиялык сорттун өзгөчөлүктөрүнө ээ болушу керек. Азыктын сырткы көрүнүшүнө, сапатына, сактоосуна жана таңгактагы көрүнүшүнө таасир этпеген бир аз үстүртөн кемчиликтери бар мөмө-жемиштерге уруксат берилет. Жыты жана даамы: Бул помологиялык түргө бөтөн жыты жана / же даамы жок мүнөздүү. Бышып жетилгендик даражасы: Жетишерлик бышкан, жашыл эмес жана ашыкча бышып кетпеген мөмөлөр.	сактоону камсыз кылат.	
12	Жаңы хурма, жергиликтүү, импорттолгон	Сырткы көрүнүшү: жаңы, таза, керектөө үчүн бышып жетилүү стадиясында, ашыкча бышып жетпеген, бузулбаган, чөйчөкчөлөрү бузулбаган, кургак күрөң сабагы бар же жок болушу мүмкүн; айыл чарба зыянкечтери этине зыян келтирбеген; ашыкча тышкы нымдуулук жок. Мөмөлөр алардын сортуна мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ болушу керек. Мөмөнүн кабыгы сапаттуу болушу керек. Мөмөнүн чөйчөгү бүтүн болушу керек. Курма майда үстүртөн кемчиликтерди кошпогондо, таңгактагы продукциянын жалпы көрүнүшүнө, сапатына, сапатын сактоого жана көрүнүшүнө таасир этпеген шартта кемчиликтерден таза болууга тийиш. Жыты жана даамы: помологиялык түргө мүнөздүү, бөтөн жытсыз жана / же даамсыз	Хурма полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына салынат, аларды колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	10,500 кг

13	Импорттолгон ананас	Сырткы көрүнүшү: Мөмөлөрү бүтүн, таажысы бар же жок, алар кесилген же кыскартылган болушу мүмкүн; жаңы көрүнүшү, анын ичинде таажы; таза, коммерциялык жетилүү стадиясында, механикалык зыянсыз жана зыянкеч курт-кумурскалар менен илдеттерден жабыркабаган, типтүү формадагы жана түстөгү, кылдаттык менен чогултулган, ашыкча тышкы нымдуулуксуз. Сабагы бар болсо, мөмөнүн ийнинен узундугу 2,5 смден ашпашы керек жана кесилиши жылмакай жана таза болушу керек. Эти толугу менен сапаттуу болушу керек. Жыты жана даамы: Бөтөн жыты жана / же даамы жок сорттун мүнөзү	Ананас полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагына эркин таза салмагы менен таңгакталат, аларды колдонуу бул түрдөгү продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун сактоону камсыз кылат.	500 кг
14	Киви, импорттолгон	Сырткы көрүнүшү: Мөмөсү жаш, бүтүн, таза, бекем, жакшы калыптанган, сабагы жок, ашыкча бышып жетилбеген, зыянкечтер жана оорулардан зыянга учурабаган, сырткы нымдуулугу ашыкча эмес, формасы жана түсү помологиялык ар түрдүүлүгү үчүн мүнөздүү Жыты жана даамы: Бөтөн жыты жана даамы жок бул помологиялык түргө мүнөздүү Ички түзүлүшү: Денеси бекем, ширелүү, ийилчээк, зыяны жок Кургаган, жумшак, суулуу, бышып жетилген. Көгөргөн, чириген, курт-кумурскалардан жабыркаган,	Таңгактагы киви мөмөлөрү бири-бирине тийбеши керек жана кылдаттык менен полимердик материалдардан жасалган клеткаларга же массасы бар полимер ящиктерге бир катмарга салынып, үстүнө полимер торлуу пленка менен жабылышы керек.	300 кг

		механикалык жактан жабыркаган, зыянга учураган, сырткы нымдуулугу ашыкча болгон массалык үлүшү, % ашыкча эмес: Жол берилбейт Бириктирилген мөмөлөрдүн массалык үлүшү, % ашык эмес: Уруксат берилбейт		
15	Жаңы кулпунай жергиликтүү, импорттолгон күнөсканада өстүрүлгөн	Сырткы көрүнүшү: Помологиялык сорттун өзгөчөлүктөрү менен, ачык түстө, топурагы жок мөмө. Бир аз үстүртөн кемчиликтерге жол берилиши мүмкүн, эгерде алар азыктын жалпы көрүнүшүнө, сапатына, сактоо сапатына жана таңгактагы көрүнүшүнө таасир этпесе. Жыты жана даамы: Бул помологиялык түргө мүнөздүү, бөтөн жыты жана/же даамы жок	Кулпунай полимердик жана аралаш материалдардан же башка материалдардан жасалган керектөө таңгагында эркин таза салмак менен таңагкаталат, аларды колдонуу бул типтеги продукт менен байланышта анын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылат.	4000 кг
16	Апельсиндер, импорттолгон	Мөмөсү таза, механикалык зыяны жок, зыянкечтер жана оорулардан жабыркабаган, сабагы мөмөнүн түбүнөн бирдей кесилген. Мөмөсүнүн эң чоң туурасынан диаметри 50 ммден кем эмес.	Кутуларга салынган. Тараптардын макулдашуусу боюнча, ташуу учурунда продукциянын сапатынын сакталышын камсыз кылган, өлчөмү боюнча бирдей контейнерлерди башка түрлөргө таңгактоого уруксат берилет.	3250 кг
17	Лимон, жергиликтүү импорттолгон	Мөмөсү жаңы, таза, механикалык зыяны жок, зыянкечтер жана оорулардан жабыркабаган, сабагы мөмөсүнүн түбүнөн бирдей кесилген. Түсү: ачык жашылдан сары же сары түскө чейин. Жашыл, тоңгон жана чириген мөмө-жемиштерге уруксат берилбейт.	Кутуларга салынган. Тараптардын макулдашуусу боюнча, ташуу учурунда продукциянын сапатынын сакталышын камсыз кылган, өлчөмү боюнча бирдей контейнерлерди башка түрлөргө таңгактоого уруксат берилет.	15,200 кг

18	Мандариндер, импорттолгон	Мөмөсү жаңы, бүтүн, таза, соолбогон, техникалык жактан бышып жетилген, айыл чарба зыянкечтеринен, оорулардан, сууктан жабыркаган, механикалык зыянсыз, сырткы нымдуулугу ашыкча болбойт, кабыгынын бети бөтөн заттардан (кум, топурак, жалбырактардын жана бутактардын калдыктарынан) таза, согулган жерлери жана/же чоң жаракалар, ички бырыштар, формасы жана түсү жок. 2 пайыздан ашпаган кабыгы бир аз кемтиги бар мөмө-жемиштерге уруксат берилет. Түсү: сары, сары-кзылт, мөмөсүнүн бетинин 2/3 бөлүгү. Мөмөсүнүн эң чоң туурасынан диаметри боюнча көлөмү 6,0 смден кем эмес.	Кутуларга салынган. Тараптардын макулдашуусу боюнча, ташуу учурунда продукциянын сапатынын сакталышын камсыз кылган, өлчөмү боюнча бирдей контейнерлерди башка түрлөргө таңгактоого уруксат берилет.	21 600 кг
19	Грейпфрут, импорттолгон	Мөмөсү жаңы, бүтүн, таза, соолбогон, техникалык жактан бышып жетилген, зыянкечтерден, оорулардан, механикалык зыяндардан жабыркабаган, согулган жерлери жана/же чоң айыккан үстүркү кесилиштерден зыянга учурабаган, помологиялык сортко мүнөздүү формасы жана түсү, сырткы нымдуулугу ашыкча эмес.	Кутуларга салынган. Тараптардын макулдашуусу боюнча, ташуу учурунда продукциянын сапатынын сакталышын камсыз кылган, өлчөмү боюнча бирдей контейнерлерди башка түрлөргө таңгактоого уруксат берилет.	Зарыл болгондо
1	Сатуучуга талаптар	Санитардык-гигиеналык талаптарга жооп берген менчик же ижара шарттарында (ижара келишиминин көчүрмөсү) кампанын болушу керек.		
2	Таңгактоо талаптары	Төмөнкү көрсөтмөлүү документтерге ылайык продукт этикеткасы: 1. Бажы биримдигинин 022/2011 "Тамак-аш азыктарын маркировкалоо бөлүгү" техникалык регламенти. 2. Бажы бирлигинин 005/2011 "Таңгактоонун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти.		

3	Товардын сактоо мөөнөтүнө талаптар	Продукциянын бузулуусунун калдык пайыздык өлчөмү өндүрүүчү тарабынан белгиленген 5%дан ашпашы керек
4	Товардын сапатына талаптар	Бардык азыктар көп өлчөмдө "Нитраттарды" камтыбашы керек. Жеткирүүчү продукцияны жеткиргенге чейин текшерүү жүргүзүүгө милдеттүү. Сатып алуучу жүктөөнүн алдында жана кенде нитраттардын курамын текшерүүгө укуктуу. Жол берилген ченемден ашып кеткен учурда, продукция жеткирүүчүнүн эсебинен кайтарылып берилет.
5	Документтерге талаптар	Евразия экономикалык биримдигинин 2022-жылдын 25-мартындагы No 162 "Жаңы жашылчалардын жана жемиштердин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин негизинде шайкештиктин бир жолку сертификаты (декларациясы); жана Бажы биримдигинин 021/2011 "Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти.
6	Транспортко талаптар	Жеткирүүчүнүн транспорт каражаты азык-түлүк азыктарын ташууга ылайыкташтырылышы керек (продукцияны ташыган транспорт каражаттары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлүнүн санитардык паспортуна ээ болууга тийиш; айдоочу, жүктөгүч жана экспедитор атайын кийим менен жабылган жана медициналык китепке ээ болууга тийиш, 16.05.2011-жылдагы ППКР 225 тизмесине ылайык медициналык китепке ээ болушу керек), Продукцияны жүктөгөндө жеткирүүчүнүн жүктөгүчтөрүнүн катышуусу милдеттүү. Атайын арналган же атайын долбоорлонгон жүктөрдү ташуу үчүн бул максаттар үчүн жабылган транспорт каражаттары башка товар менен жакын жайгаштыруу шарттардын эрежелерине ылайык жабылган. Транспорт каражаттарынын ички жасалгалары нымдуу тазалоого жеткиликтүү жана самын, жуугуч жана дезинфекциялоочу каражаттарга туруктуу болууга тийиш. Транспорт санитардык паспортто көрсөтүлгөн тамак-аш азыктарын ташуудан башка максаттар үчүн пайдаланылбашы керек.
7	Жеткирүү талаптары	• Азык-түлүктөрдү жеткирүү дареги: Бишкек, Ибраимов көч., 24 • Жеткирүү жана жүктөө жеткирүүчүнүн эсебинен ишке ашырылат.

**Техническое задание
на поставку фруктов и ягод для ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

№	Наименование	Характеристики	Фасовка	Примерное годовое потребление
---	--------------	----------------	---------	-------------------------------

1	Персики свежие местные, импортные	Внешний вид: Отборные плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта. Зрелость: Плоды однородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие.	Упакованы в ящики из дерева или пластика . По договоренности сторон допускается упаковывание и в другие виды тары, однородные по размеру, обеспечивающие сохранность качества продукта при транспортировании.	12 000 кг
2	Арбуз местный	Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, чистые, с окраской и блеском коры, свойственными для зрелого плода данного ботанического сорта, без излишней внешней влажности.	Мешок стандартный, сетка	4500 кг
3	Дыня местная, импортная	Плоды свежие, зрелые, целые, здоровые, чистые, без излишней внешней влажности, по форме и окраске соответствующие данному ботаническому сорту. Плоды раннеспелых сортов — с плодоножкой, среднеспелых — с плодоножкой или без плодоножки, осенне- зимних — с плодоножкой	Мешок стандартный, сетка	4500 кг

4	Слива свежая местная	Внешний вид: Плоды зрелые, целые, здоровые, чистые, без излишней внешней влажности. Плоды типичные по форме и окраске для данного помологического сорта. Степень зрелости: Позволяющая выдерживать перевозку, загрузку и доставку к месту назначения. Плоды однородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие. Запах и вкус: Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса.	Сливу упаковывают в ящики и другие виды транспортной тары, или другие виды тары из других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности в течение его срока годности. Тара, применяемая для упаковки, должна быть чистой, сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь постороннего запаха. Материалы, используемые для упаковки, а также чернила, краска, клей, бумага, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть нетоксичными и обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности.	6000 кг
5	Яблоки свежие (в ассортименте) местные, красные.	Внешний вид: плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски, с плодоножкой. Запах и вкус: свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса. Состояние мякоти: мякоть доброкачественная. Не допускается наличие яблок, поврежденных сельскохозяйственными вредителями.	Яблоки упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	60 000 кг
6	Бананы свежие Импортные	Плоды одного помологического сорта.	Бананы упаковывают произвольной массой	32400 кг

		В кисти не допускаются вырезанные плоды. Плоды в кистях твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развившиеся, не уродливые, без остатков цветка, имеющие хорошо выраженные ребристые боковые грани. Крона зеленого цвета, срезы ее ровные, гладкие, здоровые, не пересушенные.	нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	
7	Гранат свежий местный, импортный	Внешний вид: Плоды свежие, целые, зрелые, здоровые, чистые, вполне развившиеся, с цветочной чашечкой или без нее и с ровно срезанной у основания плода плодоножкой, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски. Допускается побурение кожуры плода от солнечного ожога, не превышающее 1/8 от общей площади поверхности плода, потертость кожуры на площади, не превышающей 1/8 площади поверхности плода. Вкус и запах: Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса. Степень зрелости: Потребительская	Свежие плоды граната упаковывают в ящики по ГОСТ 10131. На дно и под крышку ящика кладут бумагу, или лист гофрированного картона (гладкой стороной к плодам), или древесную стружку). Свежие плоды граната могут быть упакованы в другие виды тары, изготовленной из материалов, разрешенных к применению для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке, и обеспечивающей качество и безопасность плодов граната. Тара, применяемая для упаковки свежих плодов граната, должна быть чистой, сухой, не зараженной вредителями и не должна иметь постороннего запаха.	7200 кг
8	Груши местные	Внешний вид: отборные плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и	Грушу упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов,	7200 кг

		болезнями, с целой плодоножкой. Размер по наибольшему поперечному диаметру не менее 60 мм. Зрелость: плоды однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и не перезревшие	использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	
9	Виноград Местный, импортный	Форма грозди цилиндрическая, коническая или цилиндро-коническая, крылатая, ветвистая, ее плотность и размер (плотные мелкие и крупные, рыхлые мелкие, средние и крупные); величина ягод (мелкие -13мм, средние-13-18, крупные-18-25, очень крупные-более 25мм), их форма (округлая, сплюснутая, овальная, продолговатая, длинная) и окраска (белая, черная, розовая, зеленая). Ягоды должны быть зрелыми, без заболеваний и повреждений, чистыми. С переборкой.	Виноград упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	12 000 кг
10	Абрикосы местные	Плоды одного помологического сорта, вполне развившиеся, целые, без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности. Плоды типичные по форме и другим признакам для данного помологического сорта с учетом специфики региона, в котором они выращены, с хорошо выраженной окраской, с плодоножкой или без нее, но без повреждения кожицы плода в месте прикрепления плодоножки. Мякоть	Абрикос упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	4500 кг

		должна быть абсолютно доброкачественной.		
11	Черешня свежая, местная, импортная	Внешний вид: Плоды свежие, доброкачественные, плотные (в зависимости от помологического сорта), чистые, здоровые, достаточно развившиеся; неповрежденные); без затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-вредителями; без насекомых-вредителей; без излишней внешней влажности. Плоды должны иметь характерные признаки помологического сорта. Допускаются плоды с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. Запах и вкус: Свойственные данному помологическому сорту без постороннего запаха и/или привкуса. Степень зрелости: Плоды, достаточно развившиеся, не зеленые и не перезревшие.	Черешню упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	4000 кг

12	Свежая хурма, местные, импортные	Внешний вид: Плоды свежие, здоровые, чистые, в стадии потребительской зрелости, не перезревшие, без повреждений, с неотделённой чашечкой, которая может быть с сухой плодоножкой коричневого цвета или без неё; без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями; без излишней внешней влажности. Плоды должны иметь характерные признаки своей разновидности. Мякоть плода должна быть доброкачественной. Чашечка плода должна быть неповреждённой. Хурма должна быть без дефектов, за исключением незначительных поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке Запах и вкус: свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса	Хурму упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	10 500 кг
13	Ананасы Импортные	Внешний вид: Плоды неповрежденные, с короной, которая может быть усеченной или подрезанной, или без нее; свежие на вид, включая корону; чистые, в стадии товарной зрелости, без механических повреждений и повреждений насекомыми-вредителями	Ананас упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его	500 кг

		болезнями, типичной формы и окраски, аккуратно собранные, без излишней внешней влажности. При наличии плодоножки (стебля) она должна быть длиной не более 2,5 см от плеча плода и иметь ровный и чистый поперечный срез. Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. Запах и вкус: Свойственные данной разновидности без постороннего запаха и/или привкуса	качества и безопасности.	
14	Киви Импортные	Внешний вид: Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, твёрдые, хорошо сформировавшиеся, без стебля, не перезревшие, без повреждений насекомыми – вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски Запах и вкус: Свойственные данному помологическому сорту без постороннего запаха и привкуса Внутреннее строение: Мякоть твёрдая, сочная, упругая, без повреждений Массовая доля плодов увядших, мягких, водянистых, перезрелых, заплесневевших, загнивших, повреждённых насекомыми вредителями, с механическими повреждениями, с повреждённой мякотью, с излишней внешней влажностью, %, не более: Не допускается Массовая доля сросшихся плодов, %, не более: Не допускается	Плоды киви в упаковке не должны касаться друг друга и должны быть аккуратно уложены в один слой в ячейки из полимерных материалов или полимерные коробки массой, сверху покрытые полимерной сетчатой пленкой.	300 кг

15	Клубника свежая местная, импортная, тепличная	Внешний вид: Ягоды с характерными признаками помологического сорта, яркого цвета, без наличия земли. Допускаются незначительные поверхностные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. Запах и вкус: Свойственные данному помологическому сорту без постороннего запаха и (или) привкуса	Клубнику упаковывают произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.	4000 кг
16	Апельсины Импортные	Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Размер плода по наибольшему поперечному диаметру не менее 50 мм.	Упакованы в ящики. По договоренности сторон допускается упаковывание и в другие виды тары, однородные по размеру, обеспечивающие сохранность качества продукта при транспортировании.	3250 кг
17	Лимоны Местные Импортные	Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Окраска: от светло-зеленой до желтой или оранжевой. Не допускаются плоды зеленые, подмороженные и загнившие.	Упакованы в ящики. По договоренности сторон допускается упаковывание и в другие виды тары, однородные по размеру, обеспечивающие сохранность качества продукта при транспортировании.	15 200 кг

18	Мандарины Импортные	Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, морозами, без механических повреждений, излишней внешней влажности, поверхность кожуры чистая от посторонних веществ (песка, земли, остатков листьев и веточек), без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин, внутреннего сморщивания, типичного для помологического сорта формы и окраски. Допускаются плоды с незначительными дефектами кожуры, не более 2%. Окраска: желтая, желто-оранжевая, не менее чем на 2/3 поверхности плода. Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру не менее 6,0 см.	Упакованы в ящики. По договоренности сторон допускается упаковывание и в другие виды тары, однородные по размеру, обеспечивающие сохранность качества продукта при транспортировании.	21 600 кг
19	Грейпфрут Импортные	Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности.	Упакованы в ящики. По договоренности сторон допускается упаковывание и в другие виды тары, однородные по размеру, обеспечивающие сохранность качества продукта при транспортировании.	По мере необходимости
1	Требование к поставщику	Наличие собственного или на условиях аренды (копия договора аренды) склада отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.		
2	Требования к упаковке	Товарная этикетка согласно следующим руководящим документам: 3. Технический регламент Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".		

		4. Технический регламент Таможенного союза 005/2011 "О безопасности упаковки".
3	Требования к срокам годности товара	Остаточный процент испорченности продукции не более 5% от установленного производителем
4	Требования к качеству товара	Все продукты не должны содержать повышенное количество «Нитратов». Поставщик обязан провести проверку перед поставкой продукции. Покупатель имеет право проверить содержание нитратов, как перед погрузкой, так и на руднике. В случае превышения допустимой нормы продукция подлежит возврату за счет поставщика.
5	Требования к документации	Одноразовый сертификат (декларация) соответствия на основании Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности свежих фруктов и овощей" от 25 марта 2022 года № 162; и технического регламента таможенного союза 021/2011г. "О безопасности пищевой продукции".
6	Требования к транспорту	Перевозка товара должна осуществляться транспортными средствами поставщика. Транспортное средство поставщика должно быть предназначено для осуществления перевозок пищевых продуктов в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами (автотранспорт перевозящий продукцию, должен иметь санитарный паспорт от органов Госсанэпиднадзора КР; водитель, грузчик и экспедитор должны быть экипированы спец.одеждой и иметь медицинскую книжку, согласно перечню ППКР 225 от 16.05.2011), наличие грузчиков поставщика при погрузке продукции – обязательно. Для перевозки товара должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства с соблюдением правил товарного соседства. Внутренняя отделка автотранспорта должна быть доступной для проведения влажной уборки и устойчивой к действию мыло-моющих и дезинфицирующих средств, после каждой партии транспортировки продуктов автотранспорт должен подвергаться мытью с применением мыломоющих и дезинфицирующих средств. Авторанспорт не должен использоваться в других целях, кроме как для перевозки продуктов питания, указанных в санитарном паспорте.
7	Требования к доставке	• Доставка продукции по адресу г.Бишкек, ул. Ибраимова 24 • Доставка и погрузка осуществляется за счет поставщика.